

Ден соолук баракчасы





Ден соолукту сактоо боюнча алдын алуучу
иши-чаралардын планы.

№	Өтүлүүчү темалар	мөөнөтү	Жооптуу
1	Өздүк гигиена деген эмне? Короновирустан кантит сактанабыз?	Сентябрь	Кл. жетекчи
2	Күнүмдүк эреженин тузуму Гепатит В. С. (сарык ооруусу) Пневмония деген эмне?	Октябрь	Кл. жетекчи
3	Кургак учук ооруусу айыгат	Ноябрь	Кл. жетекчи
4	СПИД ке каршы курошуу кунун белгилөө «Биз СПИДке каршыбыз!»	Декабрь	Кл. жетекчи
5	ГРИП ооруусу	Январь	Кл. жетекчи
6	Бруцеллөз деген эмне?	Февраль	Кл. жетекчи
7	ГСВ кызматкерлери менен жолугушуу, Туберкулез жонундо	Март	Кл. жетекчи
8	Безгек же малерея деген эмне? Мите курттар	Апрель	Кл. жетекчи <i>Жаралануулыштында 1.09.-22-дик</i>
9	Куйдургу же Сибир жарасы боюнча маалымат	май	Кл. жетекчи

Кл. жетекчи: *Асандекова Г*

Диктант жазуу учун текст

СПИД –айыккыс илдет.

ВИЧ деген эмне? ВИЧ адамдын иммундук жетишсиздик вирусу (Вирус иммунодефицита человека), ал СПИД оорусуна алып келет. ВИЧти СПИД оорусу деп түшүнүү туура эмес. ВИЧ адамдын организимине пайда болгондон тартып, СПИДке өөрчүп кетүү убагы алты айдан тартып, он беш жылга чейин созулушу мүмкүн. Ага чейин ал организимде билинбей журө берет. Ал эми СПИД – иммунитет жетишсиздик оорусунун синдрому болуп эсептелинет. Ал адам баласына гана таандык, коркунучтуу жаны жаралган оорулардын бири.

Дарттын жугуу жолдору: ВИЧ – организдеги белгилүү бир суюктуктардын курамында болот. Канда, спермада, сүт бездеринде кездешет. Мындан улам ВИЧ төмөнкү жолдор менен жугат деген жыйынтык чынарсак болот:

- Жыныстык катнашта
- Кан алмаштырганда
- Тазаланбаган медициналык аспаптарды колдонгондо
- Организимге кан күйганда
- Кош бойлуу учурда энеден балага
- Эмизгенде жана төрөттөн жугушу ыктымал.

ВИЧ илдetti төмөнкү учурда жукпайт:

- Сасык тумоо сыйктуу аба аркылуу жугушу мүмкүн эмес
- Өбүшкөндө, кол кармашканда, кучакташканда
- Бир идиш – аяктарды колдонгондо
- Бассейнге түшкөндө
- Чогу тамактанганды, коомдук транспортто
- Жалпы дааратканадан жукпайт.

Жугуп калуу себептери:

ВИЧ инфекциясы негизинен баңгизат, сойкулук, ооруллуу энеден наристеге берилүү жолдору аркылуу тараптууда. Бул илдетке чалдыккандардын көпчүлүгүн 20-39 жаштагы адамдар түзөт, 73%га жакыны.

СПИДдин алгачкы белгилери кандай: Ар бир адам кандайдыр бир белгилерден улам ВИЧке чалдыкканын аныктай албайт. Бирок ошентсө дагы медицинада СПИДдин ар кандай белгилери аныкталган. Алар:

- Салмактын дароо азайып кетиши
- Кургак жөтөлдүн пайда болушу
- Дене табынын жогорулаши
- Уйкусуроо, ич ётүү
- Депрессия, стресс сыйктуу оорулардын болушу мүмкүн.

Бирок мындай белгилерди байкаган соң дароо ВИЧ – инфекциясы бар экен деген түшүнүүк болбош керек. ВИЧти мындай белгилерден тышкary анализ аркылуу лабораториялык тестирлөөдөн соң гана аныктоого болот.

Санэпид көзөмөлдөө борбору.

Эсинде болсун!

1. Ууланганда дарыгерге канчалык эрте кайрылсаныз, ошончолук сактап калуу мумкунчулугу болот.
2. Азық-тулук консервасын даярдоо ыкмасын бузбай пайдалануу, крышкага чейин 3-4 см боштук калтыруу менен 100°C та 25-30 минута кайнатуу, $4-6^{\circ}\text{C}$ та сактоо керектелет.

Негизгиси уй шартында даярдалган консерваланган азыктарды даярдоодо, коопсуздук учун 8 saatтан 10 saatка чейин кайнатуу керектигин адистер билдирет.

3. Даярдалган азыктардан кумон санасаныз, консерваланган азыктарды колдоноор алдында 20-25 мунот кайнатып же кууруп алуу коопсуз.
4. Соодо туйундорунон сапатын тастыктоочу документи жок уй шартында жасалган консерва азыктарын сатып алууга болбойт.

Сабактын темасы: Ботулизмден сактандыру.

Сабактын максаты: Окуучулар тема боюнча билишет, оз алдынча ой-жүгурто алышат.

Окуучулар патриоттуулукка тарбияланышат, жоопкерчиликтуу

болушат.

Сабактын жабдылышы: слайд, ФАПтын медайымы менен жолугушуу.

Сабактын журушу: уюштурнуу

БОТУЛИЗМ — ботулис микробунун уусу (токсиндері) м-н бузулган тамак-аштан уулануу. Ботулизмдин козгогучтары жаратылышта кешири тараалган. Споралары 5 saat бою кайнатудан да =лб=йт, тышкы ч=йр=д= бир нече жылдар бою сакталат. Алар топуракта жашап, андан сууга, м=м=жемиштерге, тамак-аш азыктарына, тоюттарга тышып, алар менен киши жана жаныбарлардын ичегисине кирет, ал жерде к=б=й=т да, защ менен кайра чыгат. Киши ботулис таякчалары же токсиндері менен булганган тамак-ашты жегендөн, к=бънч= сърсыг=н эттен, балыктан, консервадан, айрыкча уй шартында гигиеналык талаптар сакталбай жасалган тамак-аштан ууланат. Уу ичегиге тез сищет. Андан кишине менен быт денеге тарап, търдъ органдарды, =зг=ч= нерв системасын жабыркатат.

Адатта оору булганган тамакты жегендөн 12—24 saatтан кийин капысынан башталат, башы айланып, ооруйт, алсырайт, ичи ооруп, кусат, оозу кургап, суусайт, уйкусу качат. Бир нече saatтан же 1-2 кънд=н кийин оорулдуу жакшы к=рб=й, к=зън= чыбыр ала к=рън=т, кез калкактары салащдайт, кареги чошоёт. Андан кийин жутуу кыйындалат, тили булдуруктайды, ънъ карылданат же такыр чыклай калат. Дем алуу да начарлашы мъмкүн (деми кыстыгып, аба жетпегенсип, муунат).

Ботулизм— =мърг= =т= коркунуч келтирген дарт, ошондуктан анын алгачкы белгиси байкалар замат ооруулана жаткыруу зарыл. Негизги дарылоо чарасы — ботулизмге каршы кан сары суусун кечкитирбей куюу. Ооруну узакка дарылоо талап кылынат. Оорулдуу к=ПК= чейин жумушка жараксыз болот. К=здын к=ръсьс к=пт= барып калыбына келет.

Ботулизмдин алдын алуу тамак-аш азыктарын даярдоодо, ташуда, сактоодо жана бышырууда, а. и. ъй шартында консервалоодо сан.-гигиеналык эреже-пердин так сакталышына тъзд=н-тъз байланыштуу.

ъй шартында жашылчаларды түздаган дурус.

ТАМАК-АШТАН УУЛАНУУ — сапатсыз же бузулган тамак-ашты жегендөн пайда болгон катуу кармаган оору. Тамак-аш (кеңьнч= эт, балык, шорпо, колбаса, консерва) кээ бир микробдор (салымонелла, стафилококк, ботулизм таякчалары) ж-а анын уулары менен булганып, бузулушу мүмкүн. Аны хим. заттардан (коргошун, сымап, жез, цинк ж. б.) же уулдуу азыктардан (уу козуу, карындар, кээ бир балыктар, уулдуу жашгак ж. б.) уулануу менен алмаштырууга болбойт. Тактап айтканда уулануунун 70%-тен ашыгы оору чакыруучу козгогучтар менен булганган тамак-ашты (эт, балык, сорпо, сът азыктардан даярдалган тамактарды ж. б.), айрым жашылчаларды (салат, винегрет, картошка ж. б.), о. эле =рд=к, кездын жумурткалары кошуулуп даярдалган тамак-азыктарын жегендөн кийин пайда болот. Бул тамак азыктарда оору козгогучтар =съп к=б=йъшън= шарттар болгондуктан алар =т= тез к=б=й=т. Анткени бул тамак-азыктары углевод ж-а белок заттарына =т= бай болуп, микробдордун =съп жетильъсын=e ыщгайлуу. Мындан сырткары тамакты даярдоо жана сактоо эрежелерин бузуудан да уулануу пайда болот. Тамак-азыктарын жылуу б=лм=л=рд= сактоо козгогучтардын массалык търд= =съп к=б=йъшън= себеп болот. Айрым

ТОРО РАЙОНДУК ООРУЛАРДЫК АДЫН УЖАНА МАММЕКЕТТИК САНИТАРДЫК ЭПДЕМИОЛОГИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛДӨӨ		
БОРБОРУ		
24	03	2017 ж.
ЧЫГЫШ № 96-1 барак		

*M. Жорнапаров
а. о. Чекмединов
директору: Н. Ортунбекова*

ДИКТАНТ ЖАЗУУ УЧУН ТЕКСТ

«Кургак учук жонундо билип ал».

Кургак учук – бул жугуштуу оору. Байыртадан бери белгилүү оору болуп саналат. Бугунку кундо ал оорунун козгогучу жана жугуу жолдору кенири изилденип чыккан. Кургак учукту таякчага окшогон бактериялар козгойт. Аларга кислота, спирт, щелочько таасир этпейт. Бактериялар дарыныны таасириңен да жай олот. Нымдуу, кундун нуру тийбеген карангы жерде жакшы сакталат. Кундун таасириңен тез олот. Ошондуктан классты, уйдун болмолорун кургак, таза кармап, желдетип туруу зарыл. Кургак учукта тукум куучулук жок. Бактериялар абага жотологондо, суйлогондо, чучкургондо какырык, шилекей аркылуу абага учуп соо адамга жугат. Мындандыктын чийки сүтүн ичкенде.

Баардык жаны торологон балдарды оору канада кургак учукка каршы эмдетүү зарыл. Оорунун алдын алууда, жотолгондо салфетка пайдалануу зарыл, ар кайсы жерге тукурунуп, какырынбоо сыйктуу гигиеналык эрежелердин сактоонун коп мааниси бар. Ооруну тез арада аныктоо учун балдарга жана оспурумдорго жыл сайын «Манту» пробасы койулат, анын жыйынтыгы боюнча мед кызматкерлер белгилери болуп калса, ал баланы кургак учук менен ооруп калбас учун алдын ала дарылоого жонотуу корсомосу берилет. Канчалык эрте жана толук дарыланса ошончолук тез айыгат.

Оорунун биринчи белгилери эсинерде болсун

1. 3 жумадан ашкан жотол, кокуроктун оорушу.
2. Кечкисин дененин ысышы, тункусун тердоо
3. Бат чарчоо, арыктоо, тамакка табити начарлоо.


Эгер ушул белгилер байкалса соссуз тудрдо дарыгерге кайрылуу талап кылышат.

Ооруп калбаш учун эмне кылуу керек.

1. витаминдүү тамактануу
2. оздук гигиенаны сактоо
3. уйдун жана айланна чойронун тазалыгын сактоо
4. спорт менен машыгуу.

Тогуз-Торо райондук Ооруну алдын алуу жана экспертизалоо борборунун эпид болумунун башчысы:-

А.Атыканова.



Сабактын темасы: Суу-чечек оорусу

Сабактын максаты:

- а) Окуучулар суу чечек оорусу жөнүндө кенири маалыматка ээ болушат
- б) Окуучулар санитардык гигиенанын сакталышында ден соолука тийгизген таасири жөнүндө ой жугурто алышат
- в) Окуучулар ден соолукка кам көрө билүүгө тарбияланышат

Сабактын жабдылыши: түстүү сүрөттөр

Сабактын жүрүшү: 1) уюштуруу

2) Үй тапшырма суроо

Жаңы сабак: Суу чечек- вирус козгоочу катуу кармаган оору. Көбүнчө он жашка чейинки балдар ооруйт. Чоң кишилерде сейрек кездешет. Оорулуу жөтөлгөндө, сүйлөгөндө, дем алганда козгогучу бөлүп чыгарып, жугузат. Оору башталганда эт ысыйт, денеге кызыл бүдүрлөр чыгып, алар тунук суюктукка толуп ыйлаакчаларга айланат, кычышат. 3-5 күндөн кийин жаңы ыйлаакча чыкпай калат, андан кийин ыйлаакчалар кургап, карттанып, 1-3 жумада түшөт. Кээде оорулуунун эти ысыбайт.

Оорунун биринчи белгилери билинери менен врачка кайрылуу керек.

Оорулуу баланы жакшылап багуу керек. ыйлаакчалардын пайда болушу эт ысуу менен коштолсо, аны төшөккө жаткырып, ич кийимин бат-бат которуп, ыйлаакчалар болсо да баланын бетин кайнак суу же марганцовканын мала ээритмесине малынган кебез менен тазалап, колун самындап жууп түрүү зарыл. Суюктукту көп ичирүү сунуш кылынат. Кычышууну басандатуу үчүн ыйлаакчаларга марганцовканын 1% түү (кочкул кызыл) эритмеси же бриллиант жашылынын 1-2% эритмесин сыйпоо керек.

Оорулууну абага күнүгө алып чыгып, таза шамал тийбеген жерге жана ызыччудан, балдардан оолак кармоо зарыл.

Баланын эти ысыбай, жаңы ыйлаакчалар пайда болбой, эскиси карттангандан кийин эшикке чыгарууга болот.

Үй тапшырма: Эске сактоо, темага байланыштырып дил баян жазып келүү